

2025-ЖЫЛДЫН 31- ДЕКАБРЫНА (кошун) КАРАТА КАРЖЫЛЫК АБАЛ БОЮНЧА ОТЧЕТ

(КР сомунун миңдик чени менен)

АКТИВДЕР	2025 ж. 31 -декабрына (ЭФОС (IFRS)ко ылайык)	2024 ж. 31 -декабрына (ЭФОС (IFRS)ко ылайык)
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	3 986 219	1 850 656
Банктардагы каражаттар	809 849	1 033 019
Кардарларга берилген насыялар	9 919 123	8 219 118
Насыялар боюнча келип чыгуусу мүмкүн болгон жоготуулар үчүн резерв	(380 031)	(259 536)
Нетто-кардарларга берилген насыялар	9 539 092	7 959 582
Баалуу кагаздарга инвестициялар	328 528	-
Киреше же чыгым аркылуу бааланган финансылык инструменттер	-	-
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	1 556 439	1 488 009
Колдонуу укугу формасындагы активдери	87 654	51 998
Сатууга багытталган активдер	5 526	4 501
Башка активдер	387 823	508 823
БАРДЫК АКТИВДЕР	16 701 130	12 896 588
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ		
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР:		
Кардарлардын каражаттары	11 344 432	9 308 116
Банктардын жана финансылык уюмдардын каражаттары	130 637	245 882
Тартылын келинген башка каражаттар	1 245 597	638 165
Банк тарабынан чыгарылган облигациялар	75 039	75 612
Ижара милдеттенмелери	91 979	56 444
Киреше же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык милдеттенмелер	-	-
Кийинкиге калтырылган киреше боюнча милдеттенме	30 309	19 971
Башка милдеттенмелер	1 467 058	502 521
	14 385 051	10 846 711
КАПИТАЛ:		
Устадык капитал	2 120 414	1 585 698
Кошумча төлөнгөн капитал	60 000	-
Бөлүштүрүлбөгөн пайда (Жаңы чыгаша)	135 665	464 179
	2 316 079	2 049 877
КАПИТАЛ ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР БАРДЫГЫ БОЛУП	16 701 130	12 896 588

Башкармалыктын Топрагы

Башкы эсепчи



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Омуралиев Т.Э.

Кемел кызы А.

2025-жылдын 31-декабрына карата маалымат үчүн:

Улуттук банктын стандарттары боюнча кардарларга берилген кредиттер боюнча мүмкүн болуучу жоготуулар үчүн резерв- 385 453) миң сом.
Улуттук банктын стандарттарына ылайык банктардагы каражаттар боюнча мүмкүн болуучу жоготууларга резерв- (2 509) миң сом.

Улуттук банктын стандарттарына ылайык кредиттерден башка активдер боюнча мүмкүн болуучу жоготуулар үчүн резерв- (29 000) миң сом.
Улуттук банктын стандарттарына ылайык шарттуу милдеттенмелер боюнча мүмкүн болуучу жоготуулар үчүн резерв - (6 395) миң сом.

* Каржылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары боюнча резервдер

* ЭФОС (IFRS) боюнча резервдер

229 503

**2025-ЖЫЛДЫН 31-ДЕКАБРЫНА (КОШКОНДО) КАРАТА МЕНЧИК КАПИТАЛДАГЫ
ӨЗГӨРҮҮЛӨР ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ**

(КР сомунун миңдик чени менен)

	Уставдык капитал	дополните льный капитал/ Кошумча	Бөлүштүрүлбөгөн пайда	Всего капитал/ Бардык капитал
2023-жылдын 31-декабрына сальдо	817 008	-	972 175	1 789 183
Жалпы киреше:				
Жылдык пайда			260 694	260 694
Баалуу кагаздардын наркын тууралоонун натыйжасы	-			-
Баалуу кагаздардын чыгуусу				-
Жыйынтыкталган жалпы киреше	-	-	260 694	260 694
Жеке менчик ээлери менен операциялар:				
Жарыяланган дивиденддер				-
Акцияларды чыгаруу	768 690			768 690
Бөлүштүрүлбөгөн кирешени уставдык капиталга которуу			(768 690)	(768 690)
Кошумча төлөнүүчү капиталды көбөйтүү		-		-
Жеке менчик ээлери менен операциялардын бардыгы	768 690	-	(768 690)	-
2024-жылдын 31-декабрына сальдо	1 585 698	-	464 179	2 049 877
Жалпы киреше:				
Жылдык пайда			206 202	206 202
Баалуу кагаздардын наркын тууралоонун натыйжасы	-			-
Баалуу кагаздардын чыгуусу				-
Жыйынтыкталган жалпы киреше	-	-	206 202	206 202
Жеке менчик ээлери менен операциялар:				
Жарыяланган дивиденддер				-
Уставдык капиталды көбөйтүү	534 716			534 716
Бөлүмбөгөн пайданы уставдык капиталга которуу			(534 716)	(534 716)
Кошумча төлөнүүчү капиталды көбөйтүү	-	60 000		-
Жеке менчик ээлери менен операциялардын бардыгы	534 716	60 000	(534 716)	-
2025-жылдын 31-декабрына сальдо	2 120 414	60 000	135 665	2 256 079

Башкармалыктын Төрага

Башкы эсепчи



[Handwritten signature]

Омуралиев Т.Э.

[Handwritten signature]

Кемел кызы А.

**АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН КЫЙМЫЛЫ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 2025-
ЖЫЛДЫН 31- ДЕКАБРЫНА ЖЫЙЫНТЫКТАЛУУЧУ 12 АЙГА**

(КР самунун миңдик чени менен)

	2025-жылдын 31-декабрына жыйынтыктал уучу 12 айга	2024-жылдын 31- декабрына жыйынтыкталу учу 12 айга
ОПЕРАЦИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨН ТҮШКӨН АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН КЫЙМЫЛЫ:		
Алынган пайыздар	1 975 062	1 609 855
Төлөнгөн пайыздар	(900 404)	(864 167)
Алынган комиссиялар	516 933	389 988
Төлөнгөн комиссиялар	(445 104)	(142 942)
Чет элдик валюта менен операциялардан алынган кирешелер	735 004	662 102
Туунду инструменттер менен операциялардан алынган кирешелер	98	-
Башка киреше	23 257	60 814
Кызматкерлер үчүн айлык акы жана бонустар	(847 826)	(899 509)
Административдик чыгымдар	(431 516)	(398 966)
Операциялык активдердин жана милдеттемелердин өзгөрүүсүнө чейинки операциялык нумердүүлүктөн түшкөн акча каражаттарынын агымы(агып чыгуусу)	625 504	417 175
Операциялык активдердин жана милдеттемелердин өзгөрүүсү		
<u>Операциялык активдердин жана милдеттемелердин (кобөйүүсү/азайуусу)</u>		
Банктардагы каражаттар	(8 657)	8 325
Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык инструменттер	-	(1 054)
Кардарлар үчүн насыялар	(1 508 951)	(2 042 722)
Сатууга багытталган активдер	2 972	13 658
Башка активдер	163 611	233 521
Банктардын жана финансы уюмдарынын каражаттары	(142 411)	82 887
Кардарлардын каражаттары	1 885 901	1 013 778
Кайрым, кайра сатып алуу келишими боюнча сатылган баалуу кагаздар	-	-
Башка милдеттемелер	857 826	(173 312)
Салыктарды төлөөгө чейинки операциялык нумердүүлүктөн түшкөн акча каражаттарынын агымы(агып чыгуусу)	1 875 795	(447 744)
Төлөнгөн киреше салыгы	-	(30 000)
Операциялык нумердүүлүктөн түшкөн акча каражаттарынын таза (чыгарылган)/кирип чыгышы:	1 875 795	(477 744)
ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨН ТҮШКӨН АКЧА КАРАЖАТЫНЫН КЫЙМЫЛЫ:		
Карыздык инвестициялык баалуу кагаздарды сатып алуу	(634 429)	-
Карыздык инвестициялык баалуу кагаздарды тындыруудан түшкөн каражаттар	500 000	-
Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатуудан түшкөн каражаттар	(4 182)	651
Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу	(303 936)	(593 534)
Инвестициялык нумердүүлүктөн түшкөн акча каражаттарынын таза агымы(агып чыгуусу)	(442 547)	(592 883)
КАРЖЫЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨН ТҮШКӨН АКЧА КАРАЖАТЫНЫН КЫЙМЫЛЫ		
Акцияларды чыгаруу	-	-
Кошумча капитал	60 000	-
Банк тарабынан чыгарылган облигациялар	(557)	(10 000)
Башка карыздардан акчалай түшүүлөр	600 000	230 000
Алынган кредиттерди кайтаруу	(23 420)	(5 267)
Банктын акционерлерине дивиденддерди төлөө	-	(3)
Ижара келишими боюнча төлөмдөр	(29 015)	(18 727)
Каржылык нумердүүлүктөн түшкөн таза агым(агып чыгуусу)	607 008	196 003
Акча каражаттарынын чет элдик валюталарда калган калдыктарына чет элдик валютанын курсунун өзгөрүүсүнүн таасири	38 222	(61 955)
АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН ЖАНА АЛАРДЫН ЭКВИВАЛЕНТТЕРИНИН ТАЗА КОБӨЙҮҮСҮ(АЗАЮУСУ)	2 040 256	(874 624)
МӨНӨӨТТӨР БАРДЫН АКЧА КАРАЖАТТАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН ЭКВИВАЛЕНТТЕРИ	2 891 841	3 828 420
МӨНӨӨТТӨР ЖОК АКАСЫНДАГЫ АКЧА КАРАЖАТТАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН ЭКВИВАЛЕНТТЕРИ	4 970 319	2 891 841

Башкарык

Башкы жетин

Омуралчиев Т.Э.

Кемел кызы А.

Бишкек ш. Чүй көч. 92, 6-кабат

ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Экономикалык нормативдин аталыштары	Нормативдин белгиленген мааниси	Нормативдин факт жүзүндөгү мааниси
Банк менен байланышы жок бир зайымчыга (карыз алуучуга) тобокелдиктин максималдуу көлөмү (К 1.1)	20 пайыздан жогору эмес	1,7%
Банк менен байланыштагы бир зайымчыга тобокелдиктин максималдуу көлөмү (К 1.2)	20 пайыздан жогору эмес	1,3%
Банк менен байланышы жок, банкка банктар аралык жайгаштыруу тобокелдигинин максималдуу көлөмү (К 1.3)	30 пайыздан жогору эмес	9,7%
Банк менен байланышы бар, банкка банктар аралык жайгаштыруу тобокелдигинин максималдуу көлөмү (К 1.4)	20 пайыздан жогору эмес	0,0%
Кошунду капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.1)	12 пайыздан кем эмес	14,7%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.2)	7,5 пайыздан кем эмес	13,5%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.3)	6 пайыздан кем эмес	13,0%
Лeverаждын коэффициенти (К 2.4)	6 пайыздан кем эмес	9,9%
Банктын өтүмдүүлүгүнүн нормативи (К 3)	45 пайыздан кем эмес	71,9%
Бардык валюталар боюнча узак валюталык маалыматтардын кошунду чоңдугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.1)	20 пайыздан кем эмес	-
Бардык валюталар боюнча кыска валюталык позициялардын кошунду чоңдугунун маалыматтары боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.2)	20 пайыздан жогору эмес	-
Банктын капиталынын кошумча запасы ("буфер капиталынын" көрсөткүчү)	18 пайыздан кем эмес	17,3%
Баалуу металлдардагы узак ачык позициялардын кошунду чоңдугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.5)	20 пайыздан жогору эмес	-
Баалуу металлдардагы кыска ачык позициялардын кошунду чоңдугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.6)	20 пайыздан жогору эмес	-

Башкы эсепчи



Кемел кызы А.

"Дос-Кредобанк" ААКнун 2025-жыл, 31-декабрына (кошкондо) карата каржылык отчеттуулугуна кошумча маалымат. №2 тиреке

Отчеттук чейрек ичинде банк тарабынан чыгарылган бардык баалуу кагаздар боюнча маалымат	Болгон эмес
Банктын бардык ири акционерлердин жана акциялардын контролдук пакети бар акционерлердин тизмеси жана алардын банк акцияларынын санындагы үлүштөрү	№2- тиреке
Акционерлердин жалпы чогулушун кошпогондо, банктын башкаруу органдарынын курамына кирген адамдардын тизмесине өзгөртүүлөр	Болгон эмес
Банктын шайлоочу башкаруу органдарына кирген жактардын банктын, ошондой эле анын туунду жана көз каранды жактарынын капиталына катышуусунун өлчөмүн өзгөртүү	Болгон эмес
Акциялардын (үлүштөрдүн) 5 жана андан ашык пайызынын ээлеринин тизмесинин өзгөрүшү, ошондой эле акциялардын (үлүштөрдүн) 5 жана андан көп пайызынын ээлеринин үлүшүнүн өзгөрүшү	№2- тиреке
Банк уставдык капиталынын 20 жана андан ашык пайызына ээ болгон юридикалык жактардын тизмесине өзгөртүүлөрдү киргизүү	Болгон эмес
Анын добуш берүүчү акцияларынын (акцияларынын, акцияларынын) 5 пайыздан ашыгына ээ болгон банктын реестринде пайда болушу	№2- тиреке
Өлчөмү же мүлкүнүн наркы бүтүм жасалган датага карата банктын акциядеринин 10 жана андан көп пайыздан түзгөн банктын бир жолку операциялары	Болгон эмес
Банктын акциядеринин наркынын 10 пайыздан ашык бир жолку кобойушуна же төмөндөшүнө алып келген фактылар	Болгон эмес
Банктын таза кирешесинин же таза чыгымдарынын 10 пайыздан ашык бир жолку өсүшүнө алып келген факт(лар)	Болгон эмес
Банкты, анын туунду жана көз каранды компанияларын кайра уюштуруу	Болгон эмес
Банктык баалуу кагаздар боюнча чегерилген жана (же) төлөнгөн (төлөнгөн) киреше	Жашыл облигациялар боюнча оңунчу пайыздык мезгил үчүн киреше чегерилген жана төлөндү
Акционерлердин жалпы чогулуштарынын чечимдери	Болгон эмес
Банктык баалуу кагаздарды сатып алуу	Болгон эмес
Баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу, мамлекеттик органдын ченемдик укуктук актыларында каралган башка окуялар (фактылар)	Болгон эмес

Финансылык отчетко №2 тиреке

Банктын башкаруу органдарынын чечимине олуттуу таасир тийгизген (кыйыр жана түз) тараттардын тизмеси:

Фирмалык толук аталышы: «Дос-Кредобанк» Ачык Акционердик Коому
Кыскартылган фирмалык аталышы: «Дос-Кредобанк» ААК
Регистрациялык номери: 281-3301-ААК
Почталык дарек: 720001 Бишкек ш. Чүй пр 92, 6-кабат

№, п/п	Юридикалык жактардын толук жана кыскартылган фирмалык аталышы жана көрсөтүлгөн юридикалык жана фактылык дарегин/ Физикалык тараттын граждандуулугу көрсөтүлгөн аты-жөнү	Банктын акционерге (катышуучуга) тиешелүү акциялары (үлүшү). (Добуш берүүчү акциялардын (үлүштөрдүн) жалпы санынын пайызы)	Банктын башкаруу органдарынын чечимдерине кыйыр турда (үчүнчү жактар аркылуу) олуттуу таасир берүүчү тараттар	Банктын башкаруу органдарынын чечимдерине кыйыр турда (үчүнчү жактар аркылуу) олуттуу таасир берүүчү тараттар менен акционерлердин (катышуучулардын) ортосундагы алака
1	2	3	4	5
1	Нариман уулу Бактөз Түмүшүз Рыскуловичи	51,08%	-	-
2	Токтоев Наринбек Ташболоткуловичи Республикасы	21,01%	-	-
3	Токтоева Наринбек Ташболоткуловичи Республикасы	6,00%	-	-
4	Нариманов Эмгек Наринжановичи, Республикасы	5,00%	-	-

Банктын башкаруу органдарынын Төрагасы

DOSCREDOBANK

Омуралiev Т.Э.

Банктын башкаруу органдарынын

Кенеш кызы А.

Банктын финансылык отчеттук маалыматтарын толук көлөмдө таанышуу үчүн башкы офистен төмөндөгү дарек боюнча таанышууга болот.

Бишкек пр. Чүй пр. 92, 6-кабат, ошондой эле сактык кассалардан жана бөлүмдөрдүн, ошондой эле "Дос-Кредобанк" ААКнын сайтынан